

УДК 687.05(075.32)


ТИГҮҮЧҮ МАШИНАЛАРДЫН НЕГИЗГИ ӨЗГӨРҮҮ ӘТАПТАРЫ

АРЗИЕВ М.,
АБДЫКАЛЫКОВА Т.С.

Адам баласы XVII кылымда тигүүчү машинанын алгачкы түзүлүштөрүн ойлон таап, кийим тигүүдө тигиштерди аткаруу үчүн колдоно баштаган. Бул макалада тигүүчү машинанын негизги жумушчу инструменттеринин пайды болушуна түрткү берген негизги факторлор жана бул жумушчу инструменттерге кыймыл берүүчү тигүүчү машинанын алгачкы механизмдери көрсөтүлгөн.

Адам баласы өзүнө кол менен кийим тигүүдө колдонгон кол менен аткарылуучу тигиштердин ичинен эң баштапкысы жана эң кенири колдонулганы болуп, (1– сүрөттө көрсөтүлгөн) кол тигиши эсептелет.

Бул кол тигиши да башка кол тигиштер сыйктуу эле бир учунда жип өткөрүү үчүн көзчөсү бар, ал эми экинчи учу материалдарды көзөп өтүү үчүн, учталган ийненин жардамы менен аткарылган .




Сүрөт 1. Бир жиптүү кол тигиши
1-материал, 2- жип

Ийнесиз жипти материалдан өткөрүүгө болгондуктан, башкача айтканда ийнесиз тигиши аткарууга болбогондуктан, ийне тигүүчү машинанын биринчи жана башкы жумушчу инструменти болгон жана тигүүчү машинаны түзүү ийнени механикалык жол менен кыймылга келтирүүдөн башталган.

Биринчи ойлонуп табылган тигүүчү машиналар, ийнеге кол менен берилүүчү кыймылды механикалык жол менен берип, эң жөнөкөй кол тигиштерин аткаруучу тетиктердин түзүлүшү болгон.

Бул типтеги тигүүчү машиналардын кенири белгилүүсү болуп, 1755 –жылы немец атуулу Карл Вейзенталь ойлон тапкан тигүүчү машина болуп эсептелет. Вейзенталь өзүнүн тигүүчү машинасында материалды көзөө үчүн эки учу төн учталган, жип сапталуучу көзчөсү ортосунда жайгашкан ийнени механикалык жол менен вертикалдык багытта кайталануучу түз сзыяктуу кыймылга келтирген. Бул машинада 1–сүрөттө көрсөтүлгөн тигиши төмөндө көрсөтүлгөн (2–сүрөт) тартыпте аткарылган жана материал тигиши бирдигинин узундугуна кол менен жылдырылган ийне материалдан толук чыккан сайын .




2-сүрөт. Ийнеге кыймыл берүүчү механизм
1-ийне, 2- кыймыл берүүчү, 3-жип, 4-ийне кармооч, 5- материал

Тигүүчү машинанын сапатынын жакшыруусуна жана машиналардын өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулашына чоң түрткү берген ачылыш болуп америкалык Уолтер Ханттын 1808-жылы көзчөсү материалды көзөө үчүн учталган учунда болгон жана экинчи учу менен машинага орнотулган ийнени (азыркы тигүүчү машиналарда колдонулган ийнене) ойлоп табуусу болуп эсептелет. Бул ачылыштан кийин тигүүчү машинанын сапатын кескин жакшыртууга төмөндөгү шарттар түзүлгөн:

- ийнеге кыймыл берүүчү жана материалды жылдыруу механизимдердин кескин жөнөкөйлөшүнө;
- кол тигишинен айырмаланган жана оной аткарылуучу жаңы машина тигишинин пайда болушуна жана анын өнүгүүсүнө;
- тигиши машинада аткарууну жеңилдетүүчү жаңы жумушчу инструменттердин пайда болуусуна;

Уолтер Ханттын ачылышынан кийин 18-кылымдын экинчи жарымында ойлоп табылган тигүүчү машиналар мурдагы тигүүчү машиналар аткарған бир жиптүү тигиштен кескин айырмаланган эки жиптүү челноктун жардамы менен пайда болуучу эки жиптүү машина тигиши аткарышкан.

Бул тигиши үстүнкү жип дөп аталган ийнеге сапталуучу жиптин, астыңкы жип дөп аталган челноктун ичине оролгон жип менен өз ара айкалышуусунан келип чыккан тигиши болуп эсептелет .



3-сүрөт. Эки жиптүү машина тигиши
1-материал, 2- жип.

Эки жиптүү машина тигишин аткарууда ийнени материалдын бир бетинен экинчи бетине толук өткөрүүнүн кереги жок болуп, бул ийне механизиминин кескин жөнөкөйлөшүнө алыш келип, тигүүчү машиналарда ийнени вертикалдык багытта кайталануучу түз сзыяктуу кыймылга келтириүү үчүн кривошип-ползун механизми колдонула баштаган.


Азыркы замандын тигүүчү машиналарында жана жарым автоматтарында ийне механизми катары кривошип-ползун механизми колдонулат, бирок бул механизмдер мурдагы тигүүчү машиналарда ийне механизми катары колдонулган кривошип-ползун механизминен төмөндө көрсөтүлгөн сапаттуулуктары менен айырманаланат:

- конструкциясынын жөнөкөйлөшү жана сапаттуулугунун жогорулаши;
- ийнеге өтө жогорку ылдамдыкта кыймыл берүүгө жөндөмдүүлүгү;
- механизимдин тетиктеринин кыймылдуу белүктөрүнө майлоочу майдын үзгүлтүксүз берилип туруусу.

Эки жиптүү машина тигишинин пайда болушу (3-сүрөт) тигүүчү машинада тигишли аткаруу үчүн ийне кандай керек болсо, тигишли аткаруу үчүн ошондой эле керек болгон экинчи жумушчу инструменттин членоктун жана членокко кыймыл берүүчү механизмдин тигүүчү машинада болуусун шарттаган.

18-кылымдын экинчи жарымында ойлоп табылган тигүүчү машиналарда таар согууда колдонулган аркакка окшош өз жибин ичине камтыган членоктор колдонулган

Эки жиптүү машина тигишин аткарууда аркак түрүндөгү членоктун иштөөсү (4-сүрөт) төмөндө көрсөтүлгөн.




4-сүрөт. Аркак түрүндөгү членоктун иштөөсү
1-членок, 2-ийненин жиби 3- ийне, 4-членоктун жиби

Членок тигишли аткарууда тигүүчү машинанын членок механизми деп аталган механизмдин жардамы менен горизонталдык багытта кайталануучу кыймылга келип, өзүнүн жибин ийненин жибинин илмекчеси аркылуу өткөрүп, ийне жиби менен членок жибинин айкалышуусун пайда кылган же тигишигин бир мүчөсү тигиши бирдиги пайда болгон, ийненин ар бир материалды көзөп

өтүүсүнөн кийин тигиши бирдигинин тигиши сыйыгы боюнча кайталануусунун жыйынтыгында эки жиптүү машина тигиши тигүүчү машинаада ийне менен членоктун жардамы аркылуу аткарылган.

Членокко кыймыл берген механизм төмөндө көрсөтүлгөн (5-сүрөт), арсак түрүндө членок жиби менен бирге карето деп аталган тетиктин арыкчасынан ичине бош жайгаштырылган.




5-сүрөт. Членок механизми.

1-карета, 2- аркак түрүндөгү членок, 3- членоктун тумшукчасы, 4-членоктун жиби, 5- коромысло

Карета кайталануучу жарык айлануу кыймылын жасоочу коромыслонун учунада бириктирилген. Коромысло узун болгондуктан анын жарым айлануу кыймылы членок менен каретаны горизонталдык багытта кайталануучу түз сыйыктуу кыймылга келтирген.

Аркак түрүндөгү членоктун иштөөсүндө көптөгөн жетишкендиктер жана членок механизми татаал болуп, членоктун ылдамдыгынын чоңоюусу членокто чоң инерция күчүн пайда кылгандыгына байланыштуу, 18-кылымдын аягында ийненин жибин членоктун жиби менен айкалыштырууну толук жана жарым айлануу кыймылынын негизинде аткарған цилиндр формасындагы тумшукчасы бар членок ойлонуп табылган.

Айлануу жана жарым айлануу кыймылы аркылуу эки жиптүү тигишин аткарған членоктордун иштөө принципи бири-биринен кескин айырмаланбайт жана төмөндө көрсөтүлгөн.



6—сүрөт. Цилиндр формасындағы членоктун иштөөсү

1-ийненин жиби, 2- членоктун жиби, 3-шпулька

Тигишли аткаруу үчүн членок өзүнүн түмшукчасы менен ийненин жибинин илмекчесин илип алып, бул илмекчени өзүнө оролгон членок жибинен айландырып өтөт, айлануу же жарым айлануу кыймылынын негизинде членокту айланып өткөн ийне жибинин илмекчеси членоктун жиби менен айкалышып тигиши бирдигин түзөт.

Ийне тигиши сзызыгы боюнча материалды ар бир жолу көзөп өткөн сайын тигиши бирдиги пайда болуп, жыйынтыгында тигүүчү машина тигиши аткарат.

Бул типтеги членокту кыймылга келтириүү мурдагы членокторду кыймылга келтириүүдөн кескин жөнөкөйлөп, башкача айтканда членок механизми жөнөкөйлөп, тигүүчү машинанын түзүлүшүн жөнөкөйлөтүүгө жана тигүүчү машиналардын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга шарт түзгөн, себеби членоктун ылдамдыгын көбөйтүү тигиши аткарууга эч кандай терс таасирин тийгизбegen.

Азыркы замандын машиналарында да айлануу жана жарым айлануу кыймылынын негизинде тигиши аткарған членоктор колдонулат. Бул членоктордун өткөн кылымдарда колдонулган членоктордан айырмасы-түзүлүшүнүн сапаттуулугунун жогорулашы, майлоочу майдын членоктун кыймылдуу бөлүктөрүнө үзгүлтүксүз берилип турушу. Булардын негизинде азыркы тигүүчү машиналарды членок 10000 обл/мин жогорку ылдамдыкта айланып, тигүүчү машинанын өндүрүмдүүлүгүнүн алгачкы машиналарга салыштырмалуу жүздөгөн эсе көбөйтөт.

Эки жиптүү машина тигишин (3—сүрөт) аркак жана цилиндр формасындағы членоктордун жардамы менен аткарууда (4—сүрөт, 6—сүрөт) ийне жиби менен членок жиби айкалыштыруу үчүн, ийне жибинин илмекчеси чоңойтулуп, членокту айланып өтөт, анын негизинде ийне жибинин

чоюлган илмекчеси башкача айтканда ийне жибинин бошону пайда болот. Бул ийне жибинин бошону экинчи тигиши бирдиги пайда болгонго чейин тартылып алышып, түзүлгөн тигиши бирдигинин бышытулуусы керек тигүүчү машинада сапаттуу тигиштин аткарылышы үчүн, башкача айтканда эки жиптүү машина тигишинин пайда болушу тигүүчү машинада тигишти аткаруу үчүн, ийне жана членок кандай керек болсо тигишти аткаруу үчүн ошондо эле керек болгон үчүнчү жумушчу инструменттин жиптарткычтын болуусун шарттаган.

Жиптарткыч тигүүчү машинада тигишти аткарууда төмөндөгү жумуштарды аткарған:


- ийне төмөн көздөй кыймылга келгенде, ийне жибинин үзүлүсү болбосун үчүн жиптарткыч ийне жибин ийнеге бошотуп берген;
- членок түмшукчасы менен ийне жибинин илмекчесин илип алышп, аны чоңойткондо жиптарткыч членокко ийне жибин бошотуп берген.
- ийне жибинин илмекчеси членокту айланып өткөндөн кийин, ийне жибинде пайда болгон бошонду тартып алышп тигишти бышыткан.

Жип тарткычсыз сапаттуу машина тигишин аткарууга болбогондугуна байланыштуу 18-кылымдын экинчи жарымында ойлонуп табылган тигүүчү машиналардын түзүлүшүнө членок менен катар жип тарткыч да өзүнүн механизми менен бирге кошулган.

Жип тарткыч жана жип тарткыч механизми тигүүчү машиналардын түзүлүшүн көп өзгөрткөн эмес, башкача айтканда бул механизмдин негизинде тигүүчү машина татаалданган эмес, себеби жиптарткыч механизм өтө эле жөнөкөй болгон .

18-кылымдын аягында 19-кылымдын башында тигүүчү машиналарда жиптарткычтын кызматын, ийне жибин өткөрүү үчүн (сактоо) үчүн көзчөсү бар вертикалдык багытта кайталануучу кыймылга келген рычаг жана ийне жибин сактоо үчүн кулакчасы бар айлануу кыймылын аткарған диска аткарышкан .


Рычаг түрүндөгү жиптарткыч (сүрөт) төмөн көздөй кыймылга келгенде, ийнеге жана членокко ийне жибин бошотуп берген, ал эми жогору көздөй кыймылга келгенде ийне жибинин бошонун тартып алышп, тигиши бирдигин (тигисти) бышыткан .



7-сүрөт. Рычаг түрүндөгү жиптарткыч

1-жип тарткыч рычаг, 2- ийне жиби, 3- ийне жибинин оромчосу

Диска түрүндөгү жиптарткыч айлануу кыймылынын кулакча төмөн көздөй кыймылга келген жарымында ийнеге жана членокко ийне жибин бошотуп берген ал эми экинчи кулакча жогору көздөй кыймылга келген жарымында ийне жибинин бошонун тартып алышп тигишти бышыткан.




8-сүрөт. Диска түрүндөгү жиптарткыч

1-жип тарткыч диск, 2- жип тарткычтын илемкчеси, 3- ийне жип, 4-ийне жибинин оромчосу

Азыркы замандын тигүүчү машиналарында колдонулган жиптарткычтар жана жиптарткыч механизимдер жогоруда көрсөтүлгөн жиптарткычтардан жана жиптарткыч механизимдерден принципиалдуу айырмаланбайт, бирок азыркы замандын жиптарткычтары жана жиптарткыч механизимдери жогорку сапатта жасалгандыктан, өтө жогорку ылдамдыкта өз кызматын так аткарышат.

Тигүүчү машинанын түзүлүшүнө ийне механизмнен кийин экинчи болуп кошуулган механизм болуп материалды жылдыруучу механизм эсептелет, себеби тигүүчү машинаны ойлоп табуучулар ийнеге механикалык жол менен кыймыл берүүнү үйрөнгөндөн кийин материалды тигиш бирдигинин узундугуна үзгүлтүгү менен ийне материалдан чыккандан кийин жылдыруунун үстүндө иштешкен.

Материалды жылдыруучу алгачкы механизмдин түзүлүшү төмөндө көрсөтүлгөн.




9-сүрөт. Материалды жылдыруучу механизм

1-рама, 2- тиштүү рейка, 3-тиштүү дөңгөлөк

Бул механизм материалды эки багытта түз сзыяктуу үзгүлтүктүү кыймылга келтире алган. Материал төөнөгүчтөлгөн рама saat жебесинин багыты боюнча айланган тиштүү дөңгөлөк жана рейканын жардамы менен бир багытта ал эми saat жебесине каршы айланган тиштүү дөңгөлөк менен экинчи рейканын жардамы менен биринчи багытка карата – каршы багытка кыймылга келтирилген.

Материалды жылдыруучу бул механизмдер тигүүчү машинанын узун- туурасын чоңойтуп, ошону менен катар көптөгөн жетишсиздиктери болгон. Ошондуктан материалды үзгүлтүктүү ийне материалдан чыккандан кийин жылдыруу үчүн көптөгөн механизмдер сунушталып, алардын ичинен төмөндөгүлөр тигүүчү машиналарда колдонула баштаган:

- материал капитал беттери бытыракайланган эки цилиндр түрүндөгү дөңгөлөктөрдүн үзгүлтүктүү айлануусу материалга үзгүлтүктүү түз сзыяктуу кыймыл берген;
- материал тиштүү эки дөңгөлөктүн ортосуна кысылып, дөңгөлөктөрдүн үзгүлтүктүү айлануу материалга үзгүлтүктүү айлануусу материалга үзгүлтүктүү түз сзыяктуу кыймыл берген;
- материал тиштүү рейка менен лапка деп аталган астынкы бети сыйма жалпак тетиктин ортосуна кысылган ; материалды үзгүлтүктүү түз сзыяктуу кыймылга келтириүү үчүн рейка 3.1-сүрөттө көрсөтүлгөндөй траекториядагы кыймылга келтирилген;



10-сүрөт. Материалды жылдыруучу механизмдер

Лапка материалды жылдыруу учурунда материалды рейкага ал эми калган учурда ийненин пластинасына басып турган. Лапканын материалга болгон басым күчү бурама түрүндөгү пружинанын лапканын үстүнө орнотуу менен (аткарылган) түзүлгөн.

Тиштүү рейкага 3.1-сүрөттө көрсөтүлгөн траекториядагы тегиздиктеги татаал кыймыл тигүүчү машинада рычаг шарнирлүү механизмдин жардамы менен берилген. Бул механизм жөнөкөй болгондугуна карабастан тигүүчү машинада тигиши аткарууда материалды тигиши бирдигинин узундугуна өз убагында жылдырып өз жумушун так жана ишенимдүү аткарған. Ошондуктан азыркы замандын тигүүчү машиналарында жана жарым автоматтарында материалды жылдыруу үчүн рычаг шарнирлүү механизмдин жардамы менен кыймылга келтирилген тиштүү рейка колдонулат (лапка менен бирге).

Бирок азыркы материалды жылдыруучу механизмдер баштагылардын төмөндөгүлөрү менен айырмаланат:

- конструкциясы жөнөкөй жана жогорку сапатта жасалган азыркы техникинын жетишүүсүнүн негизинде;
- чоң ылдамдыкта так жана ишенимдүү иштей алат;
- майлоону талап кылган тетиктерге майлоочу үзгүлтүксүз жеткирилип турат;


Ийне, членок, жип тарткыч, тиштүү рейка жана лапка жумушчу инструменттеринин ойлоп табылышынан кийин эки жиптүү машина тигиши колдун жардамысыз толук бойдон тигүүчү машинада аткарылган.

Жумушчу инструменттер керектүү кыймылын тигүүчү машинанын негизги валы деп аталып, айлануу кыймылын аткарған валдан тигүүчү машинанын негизги механизмдери аркылуу алышкан.

Негизги вал кол менен тутканы айландыруунун же бут менен тепкичти (педалды) тынымсыз жарым айландыруунун натыйжасында айлануу кыймылына келтирилген.

Тигүүчү машинанын негизги механизмдери болуп ийнеге негизги валдын айлануу кыймылынын вертикалдык багыттагы кайталануучу түз сзыктуюу кыймылга өзгөрткөн ийне механизми; Членок үчүн негизги валдын айлануу кыймылын жарым айлануу же ылдамдыгы чоңойтулган айлануу кыймылын өзгөрткөн членок механизми; тиштүү рейка үчүн негизги валдын айлануу кыймылын созулган эллипс түрүндөгү траекториялуу тегиздиктеги татаал кыймылга өзгөрткөн материал жылдыргыч механизми; жип тарткыч үчүн негизги валдын айлануу кыймылын вертикалдык багыттагы ийри сзыктуюу же айлануу кыймылына өзгөрткөн жип тарткыч механизми жана материалды басып туруу үчүн лапкага басым күчүн түзгөн лапка механизмдерди эсептөлөт.


Тигүүчү машинанын түзүлүшүнүн жөнөкөйлүгү жана татаал негизги механизмдердин жөнөкөй татаалдыгына, бул механизмдердин өз ара жайлашуусуна жараша болгон. Төмөндө 19-кылымдын башында дүйнө жүзүндө кенири тараган Зингер машинасы көрсөтүлгөн.



11-сүрөт. Зингердин тигүү машинасы
1.тигиш аткарғыч,2 стол, 3 кыймыл берүүчү

Бул машина үч болуктөн турган: тигиш аткарғыч, стол, кыймыл берүүчү. Тигүүчү машинанын негизги механизмдери тигиш аткарғычта жайгашып тигиши аткарышкан; тигиш аткарғыч столго орнотулган кыймыл берүүчү столдун алдында жайгашып, столдун үстүндөгү тигиш аткарғычтын негизги валын айлануу кыймылына келтирилген.

Төмөндө азыркы замандын тигүүчү машинасы (жарым автоматы) көрсөтүлгөн (11-сүрөт).



12–сүрөт. Азыркы мезгилдин тигүүчү машинасы

1-тигиш, 2-стол, 3-электр кыймыл берүүчү

Бул машина жогоруда көрсөтүлгөн Зингер машинасынан төмөндөгүлөрү менен айырмаланат:

- негизги жумушчу инструменттердин жана механизмдердин конструкциясынын сапаты азыркы техникасынын өнүгүүсүнүн негизинде жакшыртылган.
- чоң ылдамдыкта тигиш так жана ишенимдүү откарылат;
- кыймыл берүүчү болуп электр кыймылдаткычы эсептелет, ошондуктан тигүүчү машинанын (жарым автоматын) негизги валынын ылдамдыгы 10 000 об/мин чейин жетет.
- тигүүчүнүн кол менен откаруучу жумуштарын азайтуу үчүн: лапканы көтөрүү, жиптин учун үзүү сыйктуу тигиши аткарууга байланышпаган жумуштарды аткаруу үчүн кошумча механизмдер менен толукталган;
- кыймылдуу тетиктерге майлоочу үзгүлтүксүз берилип турат;

Азыркы күнде дүйнө жүзүндө жүзгө жакын фирмалар жүздөн ашык тигүүчү машиналардын жана жарым автоматтардын түрлөрүн жасап чыгарышат. Бул тигүүчү машиналар жана жарым автоматтар эки жиптүү челноктун жардамы менен откарылган машина тигишинен кескин айырмаланган көптөгөн машина тигиштерин откарышат. Бул тигиштердин жардамы менен кийимдерге түймөлөр тигилет түймө кирүүчү кесикчелердин чекеси оролот жана башка ушуга ошшогон кийим тигүүгө керек болгон тигиштер откарылат.

Бирок бардык тигүүчү машиналар ар түрдүү кызмат откаргандыгына жана ар түрдүү тигиши аткаргандыгына карабастан жалпы тигүүчү же базалык тигүүчү машина деп аталган эки жиптүү челноктун жардамы менен пайда болуучу машина тигишин откарган, башкача айтканда дүйнө жүзүндө биринчилерден болуп пайда болгон тигүүчү машинанын негизинде түзүлгөн. Тигиши аткаруу үчүн сөзсүз түрдө ийне, челнок же илмек жасоочу, тиштүү рейка, лапка, жиптарткыч жумушчу инструменттери бар жана бул инструменттер негизги вал деп аталган, бир гана валдан кыймылды ийне, челнок, рейка жана жиптарткыч механизмдери аркылуу алышат.

Баардык тигүүчү машиналардын үч бөлүктөн тигиши аткарғыч, стол, электр кыймылдаткычтан туруп тигиши аткарғычтын негизги бөлүгү болуп: ийне, челнок, рейка, жип тарткыч жумушчу механизмдерини эсептелет, бул механизмдеринин жардамы менен тигиши аткарылат.

Жогоруда откарылгандардын негизинде азыркы тигүүчү машиналар алардын негизги жумушчу инструменттери жана бул жумушчу инструменттерге кыймыл берүүчү механизмдер алгачкы тигүүчү машиналардын жумушчу инструменттеринен жана механизмдеринен принципиалдуу айырмаланбайт деп айттууга болот.

Алгачкы тигүүчү машиналардын жумушчу инструменттеринин азыркы күнгө чейин сакталуусунун себеби болуп тигиши аткаруу үчүн жаңы алгачкы технологиялардан (кескин) принципиалдуу айырмаланган технологиялардын ойлоп табыла электигинде.

Окуу китептер.

1. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. М. Профобр. Издат. 2002.
2. Франц В.Я., Исаев В.В. Швейные машины. (Иллюстрированное пособие). М. Легпромиздат. 1986
3. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. М. Легкая и пищевая промышленность. 1983
4. Рейбарх Л.Б. Рассказы о швейных машинах. М: Легпромбытиздат, 1986
5. Рейбарх Л.Б., Лейбман С.Я., Рейбарх Л.П. Оборудование швейного производства. Легпромиздат. 1988.